




комит
верно
То



- Ногойбаева К.А., Тобокалова С.Т., Касымбекова К.Т., Заирова Г.М.
ВОЗРАСТНАЯ ПОДВЕРЖЕННОСТЬ К ХРОНИЧЕСКОМУ ВИРУСНОМУ ГЕПАТИТУ ДЕЛЬТА ПО ОБЛАСТЯМ КЫРГЫЗСТАНА.....68
Nogoiybaeva K.A., Tobokalova S.T., Kasymbekova K.T., Zairova G.M.
AGE SUSCEPTIBILITY TO CHRONIC VIRAL HEPATITIS DELTA IN REGIONS OF KYRGYZSTAN.....68
- Шаменова А.Я., Каскеев Д.М., Эрботоева Ш.Т., Сулайманов А.Э.
ЗААРА ЖЫНЫСТЫК СИСТЕМАСЫНЫН ӨНӨКӨТ СЕЗГЕНГЕН ООРУЛАРЫ ЖАНА НЕВРАСТЕНИЯЛЫК КӨРҮНҮШТӨРҮ БАР ООРУЛУУЛАРДЫ КОМПЛЕКСТҮҮ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮНҮН НАТЫЖАЛУУЛУГУ.....72
Shamenova A.Ya., Kaskeev D.M., Erbotoeva Sh.T., Sulaimanov A.E.
THE EFFECTIVENESS OF COMPLEX REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM AND NEUROTIC MANIFESTATIONS.....72
- Ли В.Э.
ВЕРТЕБРОГЕНДИК ООРУ БЕЛГИЛЕР МЕНЕН КОШТОЛГОН ЖАЛПЫЛАШКАН ГИПЕРМОБИЛДҮҮЛҮК МЕНЕН БЕЙТАПТАРДЫ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ ҮЧҮН МАНУАЛДЫК ТЕРАПИЯНЫ КОЛДОНУУ ТАЖРЫЙБАСЫ75
Li V.E.
EXPERIENCE OF MANUAL THERAPY USE FOR REHABILITATION OF PATIENTS WITH GENERALIZED JOINT HYPERMOBILITY ACCOMPANIED BY VERTEBRAL PAIN SYNDROMES.....75
- Дженбаев Е.С.
БЕЙТАПТАРДЫН КӨКҮРӨК ЖАНА БЕЛ ОМУРТКАЛАРЫНЫН КАБЫЛДАБАГАН МЕРТИНУҮСҮН КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮН ЧЕКТӨӨ.....78
Dzhenbaev E.S.
FEATURES OF REHABILITATION OF PATIENTS WITH UNCOMPLICATED SPINE INJURIES OF THORACIC AND LUMBAR LOCALIZATION...78
- Дженбаев Е.С.
ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С НЕОСЛОЖНЕННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА ГРУДНОЙ И ПОЯСНИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....78
E.S. Dzhenbaev
REHABILITATION FEATURES OF PATIENTS WITH UNCOMPLICATED SPINE INJURIES OF THORACIC AND LUMBAR LOCALIZATION...78
- Эрботоева Ш.Т., Шаменова А.Я.
АЯЛДАРДЫН РЕПРОДУКЦИЯЛЫК САЛАМАТТЫГЫНДАГЫ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮЧҮ ДАРЫЛОО.....81
Erbotoeva Sh.T., Shamenova A.Ya.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В СОХРАНЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН.....81
Sh.T. Erbotoeva, A.Ya. Shamenova
REHABILITATION TREATMENT IN PRESERVING WOMEN'S REPRODUCTIVE HEALTH.....81
- Мурзубраимов Б.М., Жаснакунов Ж.К., Сатывалдиев А.С., Жумагулова Б.Т., Темирбаев К.Т.
САНДЫК КЕНИНИН НЕФЕЛИН СИЕНИТТЕРИНИН МИНЕРАЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ.....83
Murzubraimov B.M., Zhasnakunov Zh.K., Satyvaldiev A.S., Zhmagulova B.T., Temirbaev K.T.
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕФЕЛИНОВЫХ СИЕНИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ САНДЫК.....83
Murzubraimov B.M., Zhasnakunov Zh.K., Satyvaldiev A.S., Zhmagulova B.T., Temirbaev K.T.
MINERALOGICAL FEATURES OF NEPHELINE SYENITE DEPOSITS SANDYK.....83
- Дженбаев Е.С.
ОМУРТКАНЫН ЧЕКТЕШ БӨЛҮКТӨРҮ МЕНЕН ЖҮЛҮНДҮН МЕРТИНУҮСҮН ХИРУРГИЯЛЫК ДАРЫЛООДОН КИЙИН ТОПТОМДУК КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮДӨ ЖАРАТЫЛЫШТЫН ДАРЫЛОО КҮЧТӨРҮН КОЛДОНУУНУ ЖИКТӨӨ.....86
Dzhenbaev E.S.
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕФОРМИРОВАННЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ФАКТОРОВ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ ГРУДНОГО И СМЕЖНЫХ ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА.....86
E.S. Dzhenbaev
DIFFERENTIAL USE OF PREFORMED THERAPEUTIC FACTORS IN COMPLEX REHABILITATION OF PATIENTS AFTER SURGICAL TREATMENT OF THORACIC INJURIES AND RELATED SPINE AND SPINAL CORD.....86

Дженбаев Е.С.

**ОМУРТКАНЫН ЧЕКТЕШ БӨЛҮКТӨРҮ МЕНЕН ЖҮЛҮНДҮН
МЕРТИНҮҮСҮН ХИРУРГИЯЛЫК ДАРЫЛООДОН КИЙИН ТОПТОМДУК
КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮДӨ ЖАРАТЫЛЫШТЫН ДАРЫЛОО КҮЧТӨРҮН
КОЛДОНУУНУ ЖИКТӨӨ**

Дженбаев Е.С.

**ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕФОРМИРОВАННЫХ ЛЕЧЕБНЫХ
ФАКТОРОВ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ ГРУДНОГО И СМЕЖНЫХ ОТДЕЛОВ
ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА**

E.S. Dzhenbaev

**DIFFERENTIAL USE OF PREFORMED THERAPEUTIC FACTORS IN COMPLEX
REHABILITATION OF PATIENTS AFTER SURGICAL TREATMENT OF THORACIC
INJURIES AND RELATED SPINE AND SPINAL CORD**

УДК: 616.711.5/9:616.832]-036.82/85

Омуртка менен жүлүндүн мертинүүсүндө бейтаптардын жаш курагы, анатомо-физиологиялык өзгөчөлүктөрү, клиникалык көрүнүштөрү дарылоо ыкмасына олуттуу таасир этет.

Арка омурткаларынын сынуусу оор мертинүүлөрдүн катарына кирет. Анын оордугу түздөн-түз омуртка денесине жакын жайгашкан нервдик түзүмдөрдүн одоно бузулуусуна шарт түзөт. Омуртка-жүлүндүн мертинүүсүнөн кийин майыптуулук 80% түзөт.

Негизги сөздөр: анатомо-физиологиялык өзгөчөлүк, омуртка менен жүлүндүн мертинүүсү, нервдик түзүм, омуртка денеси.

Возрастные анатомо-физиологические особенности позвоночника и спинного мозга вызывают существенное влияние на характер травмы, клиническое проявление и выбор лечебной тактики при повреждениях позвоночника и спинного мозга.

Переломы позвоночника относятся к ряду тяжелых травм. Тяжесть обуславливается грубыми повреждениями нервных структур, располагающихся в непосредственной близости к телам позвонков. Инвалидность вследствие перенесенной позвоночно-спинномозговой травмы (ПСМТ) колеблется около 80%.

Ключевые слова: анатомо-физиологическая особенность, повреждения позвоночника и спинного мозга, нервная структура, тело позвонка.

Age-related anatomical and physiological features of spine and spinal cord cause a significant impact on the nature of the injury, clinical manifestation and choice of therapeutic tactics in injuries of spine and spinal cord.

Fractures of the spine are serious injuries. The heaviness is caused by gross damage of the neural structures that are located in close proximity to the vertebral bodies. Disability due to spinal cord injury (SCI) is about 80%.

Key words: anatomical and physiological peculiarity, damage of spine and spinal cord, nerve structure, vertebral body.

Введение: Возрастные анатомо-физиологические особенности позвоночника и спинного мозга вызывают существенное влияние на характер трав-

мы, клиническое проявление и выбор лечебной тактики при повреждениях позвоночника и спинного мозга. У детей и лиц пожилого возраста позвоночно-спинномозговая травма встречается реже. Основными причинами спинальных повреждений у детей являются ДТП, спортивные травмы и падения с высоты (кататравма).


Повреждения позвоночника встречаются достаточно часто. По данным разных авторов они занимают от 0,5 до 20% всех повреждений скелета. Переломы позвоночника относятся к ряду тяжелых травм. Тяжесть обуславливается грубыми повреждениями нервных структур, располагающихся в непосредственной близости к телам позвонков. Повреждения спинного мозга приводят к серьезным неврологическим проблемам, и примерно в 80% случаев заканчиваются параплегией (А.В. Басков, О.Н. Древал с соавт 2007). Инвалидность вследствие перенесенной позвоночно-спинномозговой травмы (ПСМТ) колеблется около 80%. Среди инвалидов 2/3 представляют лица работоспособного возраста (Гэлли Р.Л. с соавт. 1995; Рябуха Н.И. с соавт., 1995; Лобеда В.А., 2000). Травма грудного отдела позвоночника является наиболее распространенной среди травм других отделов позвоночника, в связи с чем ей уделяется меньшее внимание.

Внедрение в практику дифференцированного применения преформированных лечебных факторов в условиях среднегорного специализированного стационара в последние годы заметно улучшило результаты реабилитации пострадавших с ПСМТ.

Несмотря на значительные успехи в реабилитации пострадавших с травмой позвоночника и спинного мозга, проблема данной категории пациентов остается актуальной. Поэтому сроки и этапы реабилитации до сих пор вызывают некоторые вопросы.

Целью настоящего исследования явилось изучение и оценка эффективности дифференцированного применения преформированных лечебных фак-

ии Кыргызстана"



ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ

Полное название

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА

Издательство

Общественное объединение "Общественная академия ученых Кыргызской Республики"

Год основания

1993

Рецензируемый

Выпусков в год

12

Импакт-фактор JCR

нет

Статей в выпуске

Импакт-фактор РИНЦ 2017

0.127

Сведения о переименовании и переводе

Предыдущее название:
Наука, новые технологии и инновации (до 2015 года)

Сокращение

Страна

Киргизия

Город

Бишкек

Регион

Печатная версия журнала

ISSN печатной версии

1694-7649

Подписной индекс

Тираж

Электронная онлайн-версия журнала

ISSN онлайн-версии

Вариант представления

WWW-адрес

ISI

нет

Всего статей

2188

В настоящее время

выходит

SCOPUS

нет

Всего выпусков

38

Доступный архив

2015 - 2018

РИНЦ

да

Полным текстом

2155

Реферативный

нет

Перечень ВАК

Цитирований

291

Мультидисциплинарный

да

Тематические рубрики

Не назначено рубрик